

Н. М. Гиляузизова // Вестник Иссык-Кульского университета. – 2017. – № 44. – С. 233-236. – EDN TZTTUX.

7. Попов В. А. Системы терминов родства//Народы и религии мира: энциклопедия. —М.: Большая российская энциклопедия, 1998. —899 с

8. Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. - М.: Советская энциклопедия.1947-1948 —1216 с.

9. Трубачев, О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.rus.ec/b/217000/read>.

DOI: <https://doi.org/10.69722/1694-8211-2025-60-299-304>

УДК: 801

*Сыдыкова Б. Дж., октуучу  
bermet.zydykova@iksu.kg*

*ORCID: 0009-0007-3311-8100*

*Каныбек кызы А., магистрант  
aidaikanubek020@gmail.com*

*ORCID: 0009-0008-3766-347X*

*К. Тыныстанов атындагы ІМУ  
Каракол ш., Кыргызстан*

### **ЭЛДИК ТАМСИЛДЕРДЕГИ АЛЛЕГОРИЯЛЫК ОБРАЗДАР**

*Макалада тамсилде туруктуу аллегориялык образдардын калыптанышы, адамдардын ар кандай мунөздөрүн чагылдыруу абдан так мааниге ээ экендиги түуралуу сөз болуп, мисалы, түлкүнүн амалкөйлүгү, куулугу, сулуулугу, өзүмчүлдүгү же карышкырдын аңкоолугу, алым-жүттүмдүгү, жеңил оокатка, жасып ичкенге даяр экендиги, көнүн коркок, ичинде кири жоск жеңилдиги, арстандын баёолугу, күчүнө гана ишенгени ж. б. сүттөттө оланат.*

*Тамсилдер башка жанрлардай, мисалы, дастандардай, макалылакаптардай кеңири жыйналып алынбай, фольклористикада ар таралтуу иликтенбей, изилденбей калгандыгы кыргыз адабият таануусундагы өкүнүчтүү корунуштордун бири десек болот. Мындаид тамсилдердин айрымдарын жазыгыч акындар кайра иштеп чыгып, же болбосо ошол эле бойдан оздорунун варианты сыйктуу элгө жеткиришикен.*

*Ошону менен катар эле аллегориялык образдар катышкан элдик чыгармалардын ар кандай маанидеги идеяларынын ачылышында колдонулган көркөм ыктардын, каражаттардын ордун, маани-маңызын ачып көрсөтүүгө аракет жасалды.*

*Түйүндүү сөздөр: образ, тамсил, аллегория, адам, жомок, фольклор, макал, ылакап, роль, жанр, улут.*

*Сыдыкова Б. Дж., преподаватель  
bermet.zydykova@iksu.kg*

*ORCID: 0009-0007-3311-8100*

*Каныбек кызы А., магистрант  
aidaikanubek020@gmail.com*

*ORCID: 0009-0008-3766-347X*

*ИГУ им. К. Тыныстанова  
г. Каракол, Кыргызстан*

### **АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНЫХ БАСНЯХ**

В статье рассматривается формирование устойчивых аллегорических образов в пословицах и поговорках, их важность в точном отражении различных человеческих характеров. Приводятся примеры, такие как лиса, её хитрость, коварство, красота, эгоизм, или волк, его глупость, жадность, склонность к лёгкому обогащению, а также трусость зайца, его незначительность, величие льва, его сила и уверенность в себе и другие. Пословицы и поговорки, в отличие от других жанров, таких как эпос или пословицы и поговорки, не были достаточно собраны и не получили широкого исследования в фольклористике, что является одним из сожалений в кыргызской литературоведческой науке. Некоторые из таких пословиц и поговорок перерабатывались поэтами и передавались народу как их собственные варианты. Кроме того, в статье делается попытка раскрыть роль и значимость художественных средств и приемов, использованных для раскрытия различных идей, в произведениях народного творчества, в которых присутствуют аллегорические образы.

**Ключевые слова:** образ, пословица, аллегория, человек, сказка, фольклор, поговорка, роль, жанр, народ.

Sydykova B. D., lecturer  
bermet.zydykova@iksu.kg  
ORCID: 0009-0007-3311-8100

Kanybek kuzy A., magistir  
aidaikanybek020@gmail.com  
ORCID: 0009-0008-3766-347X

K. Tynystanov Issyk-Kul state university  
Karakol, Kyrgyzstan

### ALLEGORICAL IMAGES IN FOLK FABLES

The article discusses the formation of stable allegorical images in proverbs and sayings, and their significance in accurately reflecting various human character traits. Examples are provided, such as the fox, its cunning, deceit, beauty, and selfishness, or the wolf, its foolishness, greed, and tendency towards easy gain, as well as the cowardice of the hare, its insignificance, the grandeur of the lion, its strength and self-confidence, among others. Unlike other genres, such as epics or proverbs and sayings, proverbs and sayings have not been adequately collected or studied in folklore studies, which is one of the regrets in Kyrgyz literary scholarship. Some of these proverbs and sayings were reworked by poets and passed on to the people as their own versions. The article also attempts to explore the role and significance of the artistic devices and methods used to reveal various ideas in works of folk literature where allegorical images are present.

**Keywords:** image, proverb, allegory, person, fairy tale, folklore, saying, role, genre, nation.

"Тамсил – оозеки адабий искусство буздун ичинде башка жанрлар менен жанаша жашап, тыгыз байланышта болуп, элдин рухий байлыгын канагаттандырып келген жанрдын түрү. Башка оозеки жанрларга салыштырмалуу өнүгүүнүн кийинки этаптарында калыптанган менен, мурда эле өзөгү болуп келгени белгилүү. Убагында өзүнчө жанр катарында ажырымдалып келбегенинин өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Себеби буга чейин кыргыз тамсилдеринин жарапышы боюнча атайын иликтөө кеңири алкакта жүргүзүлгөн эмес. Тамсил жанр катары 30-40-жылдардан тартып жазма адабиятыбызда профессионаллуу формада жазыла баштады", - деп көргөзгөндөй [5], тамсилдин баштапкы үлгүлөрү С. Орозбаковдон, Тоголок Молдодон тартып белгилүү болгону баарыбызга маалым эмеспи.

Чындығында, кыргыз фольклорунда тамсил өз алдынча дароо эле пайда болбостон, фольклордун башка жанрлары менен жуурулушуп, жанрдык касиетин байытып келгендигин байкоого болот. Канткен менен элдик тамсилдин үлүшү өз

заманынын сынчылары, белгилүү акын, куудул, чечен, айтуучулардын чыгармаларында болгондугун тана албайбыз.

Элдик оозеки чыгармачылык көп түрдүү жана ар кандай жанрга ээ, улутубузга тирек болуп берген рухий кенчтер менен моралдык-этикалык нарктарыбыздын ролу түбөлүктүү, маданий баалуулугу жогору. Алардын изилденүү деңгээли, тарбиялык мааниси, жашоо-тиричилигигибиз менен байланыштуулугу, идеялык өзгөчөлүгү, таасирдүүлүгү да өз алдынча айырмачылыктарга ээ. Алардын бири – тамсилдер жана жомоктор. Негизинен, тамсилдер башка жанрлардай, мисалы, дастандардай, макалылакаптардай кенири жыйналып алынбай, фольклористикада ар тараптуу иликтенбей, изилденбей калгандыгы кыргыз адабият таануусундагы өкүнүчтүү көрүнүштөрдүн бири десек болот. Мындай тамсилдердин айрымдарын жазгыч акындар кайра иштеп чыгып, же болбосо ошол эле бойдон өздөрүнүн варианты сыйктуу элге жеткиришкен. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, булардын ири өкүлдөрү, биринчи кезекте, Молдо Кылыш менен Тоголок Молдо болгондугу маалым. Экинчиден, бул экөөнүн диний сабаты да бир кыйла жогору болуп, Чыгыш адабиятындагы тамсил-жомоктор менен тааныш болушкан.

Кыргыздар арасында элдик идеалдар ар дайым демократиялуу болгон, ошондой эле түзгөн жомоктордо адилеттүүлүк аягында женишке жетишип, эл тараптагы каармандар эл бийлеп калган. Мындай сүймөнчүлүккө жетишүү үчүн анын адамдык сапаттарында – чынчылдык, тапкычтык, боорукердик, күрөшүүчүлүк ж. б. он касиеттер болушу керек. Кыргыз эли балдарын атайын эрдиктин идеалдарына тарбиялашкан, ал үчүн аларды тайманбас, коркпос, эр жүрөк, алгыр, шамдагай кылып өстүргөн. Анткени алардын жоокерчилик заманы, көчмөндүк турмушу, тоо арасындагы катаал климаттык шарты мына ошондой жашоо образын күтүнүүнү талап кылган. Ошол жашоо-тиричилигинде кыргыз эли ар дайым жаратылышка байкоо салып, кайсыл жаныбардын кандай сапаттары бар экендигин өтө терен жана ар тараптуу өздөштургөн. Бул билим-тажрыйбалары тамсилдерди жаратууга чоң жардамын көрсөткөн.

Элдик тамсилдерди жыйнап, жазып басмадан чыгаруу иши Ж. Мусаева тарабынан жүргүзүлүп, 1985-жылы биринчи жолу жыйнак иретинде жарыкка чыккан. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын алтын фондусуна жазылып тапшырылган материалдар толугу менен киргизилип, кимден жана качан жазылып тапшырылгандыгы тууралуу так маалыматты алууга болот. Мында болжол менен 30дан ашуун эсептеги тамсилдин тексттери менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн алганыбызда, китең эки бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгү эл оозунан жыйналган тексттер болсо, экинчи бөлүгү элдик фольклордук материалдардын таасиринен улам жазылган сатиralык мүнөздөмөдөгү профессионалдык жазма адабий формасындагы тамсилдер топтолгон экен. Автор китептин баш сөзүндө тамсилди, негизинен, эки топко бөлүп карап: "Биринчиси – айбанаттар, канаттуулар өз туруш-турпаттары боюнча салыштырмалуу түрдө бузбай сүрөттөлүп, алардын жашоо шарттары тиричилиги, аллегориясыз баяндалат. Бул айбанаттар жөнүндөгү жомоктордун негизин түзөт".

Экинчиси – жан-жаныбарлардын, канаттуулардын жорук-жосундары, өн-түспөлдөрү каймана маанини кабыл алып алардын кебете – кешпирлери, адам турмушу сындалат. Бул элдик тамсилдердин пайда болушуна негиз болуп берет", - деп жазат [3].

Тамсилдердин тексттери менен кенири таанышуудан улам, тамсил-жомок же тамсил-сатира түрүнөн өнүгүп олтуруп, акырындап тамсилдик жанрга өтүү баскычына келгендигин байкоого болот.

Тамсил деп белгилүү бир сюжетти камтыган, мазмуну терең, жаныбарлардын, канаттуулардын образдары аркылуу аллегориялык мұнәздө өтмө жана каймана мааниде чагылдырылған сатирадык мұнәздөгү чакан жанрдын түрүн айтабыз.

Тамсилдин эки тиби бар: кара сөз түрүндөгү жана ыр түрүндөгү. Прозалық формадагы тамсил көп деле көркөмдөлбөй, жөнөкөй баяндоо менен нравалык чындыкты айтууга умтулуп, дидактикалык мұнәзгө ээ. Ал эми ыр түрүндөгү тамсилде ой поэзияның бай тили менен шөкөттөлүп, чындык көңүлгө орноп, эске тутулуу менен сезимге зор таасир калтырат. Окуялар турмуштук реалдуу көрүнүш сыйктуу баяндалып, контексте “ушулардай болбо” деген накыл кеп каймана берилет. Көбүнчө корутунду чыгарылбайт.

Тамсилде туруктуу аллегориялык образдардын калыптанышы, адамдардын ар кандай мұнәздерүүн чагылдыруу абдан так мааниге ээ. Маселен, түлкүнүн амалкөйлүгү, куулугу, сулуулугу, өзүмчүлдүгү же карышкырдын аңкоолугу, алдым-жуттумдугу, женил оокатка, жатып ичкенге даяр экендиги, коёндүн коркок, ичинде кири жок женилдиги, арстандын баёолугу, күчүнө гана ишенгени ж. б. сүрөттөлөт.

Элдик тамсилдердин мындай каармандарының образынан эл катмарындагы түрдүү адамдардын жашоо кыймылы, аң-сезими психологиясы, мұнәзү таасын чагылдырылғандыгын көрөбүз. Мындай тамсилдер “Каркыра менен түлкү”, “Торгой”, “Түлкү менен бөдөнө”, “Торгой менен туруттай”, “Арстандын күчүгүн асыраган мышык”, “Сагызган кантип сайдады”, “Теке менен эчки” ж. б. кирет.

Мисалы, “Алкы жаман карышкыр” деген тамсилдин мазмунун толук берип көрсөк:

Карышкыр курсагы ачып келе жатып бир кулач чучукка жолугат. Аны жемекчи болгондо, «Мени жеп эмне кыласын», - дейт чучук. «Менден ары барсан, сепсемиз улак бар, ошону жесен, тоёсун», - деп жолго салат.

Карышкыр улакка келсе, улак өзүнүн кичинекейлигин айтып, кара эчкиге жиберет. Кара эчки бир шылтоо айтып, боз бээгэ жиберет. Боз бээ баткакка тыгылып жаткан болот. Карышкыр чу коюп жетип барат да:

- Ой, боз бээ, сени мен жеймин! - дейт.
  - Эмне үчүн? - дейт бээ.
  - Курсагым ачка, - дейт карышкыр.
  - Андай болсо, баткактан чыгарып жегин, - дейт бээ.
- Карышкыр макул болот да, баткактан тырышып жатып сүйрөп чыгат.
- Эми жейинби? - дейт карышкыр.
  - Жок, таманыма кат жаз, “ачкачылыктан боз бээни жедим» де, атынды жазып кет, - дейт боз бээ.

Карышкыр макул болуп кат жазып жатканда, бээ кош аяктап башка тебет да, чу койгон бойдон жөнөп кетет. Ошондо карышкырдын эси ооп жатып айткан арманы:

Кулач чучук жебеген  
Кайран башым,  
Ак улакты жебеген  
Аңкоо башым.  
Кара эчкини жебеген  
Кайран башым,  
Боз бээни сүйрөп чыккан  
Балбан башым,  
Таманына кат жазған  
Молдо башым

Мына ошентип калдыбы

Жолдо башым?

Бул жомок формасындагы тамсилдин сюжеттик курулушу улам бир көбүрөөк, женил жана даяр нерсеге алкын бузуп, жутунган көркоо карышкырдын образы аркылуу алдым-жуттум, даяр женил жашоону көздөгөн, өзүмчүл, кекиртеги бузук адамдын кебетеси көз алдыбызга элестей түшөт. Тамсил дал ушул учурду логикалык кылдаттык менен таамай чагылдыра алган кудуретке ээ. Сөздүн күчү текстин терең мазмунунда. Окуй келгенде, эч кандай деле татаалдыгы көрүнбөйт, бирок чакан композициялык түзүлүш, диалогдук формадагы суроо-жооптон кимдин ким экени жарк дей түшөт.

Дагы бир оригиналдуу тамсил “Торгой менен Туруттайды” алууга болот. Мында туруттай торгойдун чыгарган балапандарын жеп, тукумун өстүрбөйт. Кийинки жылы туруттай балдары эмес, торгойдун өзүн балдарына жем издең жүргөн жеринен бырпыратып басып жемек болот. Торгой бошоно албай жалынат:

Кагылайын, туруттай,  
Согулайын, туруттай,  
Аркы талдын башында,  
Алдейлеп сүйүп өстүргөн,  
Балам калды, туруттай,  
Коё берсен туруттай,  
Тукумумду курутпай,

Бирге тууп, бирге өскөн,  
Эмне кылдым, туруттай.

Киндик кесип, кир жууган  
Жерим калды, туруттай  
Кагылайын, туруттай  
Согулайын, туруттай,  
Коё берсен, туруттай  
Эл-жеримде эркинде  
Мен жүрөйүн, туруттай?!

Туруттай торгойдун жалынганына карабастан, бир канатын тыта баштайды. Торгой жалынуудан коргонууга өтөт:

Торгойдун коргогону:

Көбөйтпөй кырып балдарым,  
Быйыл жутмай өзүмдү,  
Антың беле, туруттай,  
Торгой атты курутмай,  
Дартың беле, туруттай.  
Кагылсам да болбойсун.  
Кагылып кет, туруттай  
Согулсам да болбойсун  
Согулуп кет, туруттай.  
Сага да бир күн кез келер,  
Соймо жырткыч туруттай,  
Ошондо өгөп көзүндү  
Кум куярмын, туруттай.  
Кайыш тилип жонуна  
Туз куярмын, туруттай.

Ушул учурда асмандан бир күш учуп келип туруттайдын мээсин чокуп өлтүрөт.

Тамсилдин текстин окуп жаткан кезде торгойдун образынан кадимки жандуу бир сценаны ачык элестетүүгө жетише алабыз. Дароо эле жашоодогу реалдуу көрүнүштүү, адамдын бир-бирине жасаган зөөкүрлүгүн, ырайымсыздыгын жандуу картинада көрүүгө болот. Тамсилдин маңызы да ачып берүүчү максаты да ушул касиетинде деп айтуу орундуу. Кыргыз тамсилдеринин улуттук түшүнүктө башка жанрлар менен жуурулушуп келип калыптанышы элге тез сиңип кетиш жагдайын түшүндүрөт.

**Адабияттар:**

1. Закиров, С. Эл чыгармачылыгы – эл кенчи [Текст] / С. Закиров. - Фрунзе, 1981.
2. Ибраимов, К. Элдик оозеки чыгармачылык [Текст] /К. Ибраимов. - Бишкек, 2014.
3. Мусаева, Ж. Кыргыз эл тамсилдери [Текст] / Ж. Мусаева. - Фрунзе: Илим, 1985. - 5-б.
4. Мукамбаев, Ж. Эл ичи – өнөр кенчи [Текст] / Ж. Мукамбаев. - Фрунзе, 1982.
5. Танаев, Т. Эпикалык жанрлар. 2-китеп [Текст] / Т. Танаев. - Ош, 1999. - 62-126-66.